

Сиз наристеңиздин тамактануусу жана өсүүсү боюнча ар дайым медициналык кызматкер менен байланышып, кеп-кеңеш ала аласыз. Балаңыздын салмагы жана боюнун өсүүсүн ар дайым көзөмөлдөп туруңуз. Баланын салмагы анын жашына ылайык экендигин медициналык кызматкер “Салмак кошуу картасы” аркылуу аныктап бере алат.

НАРИСТЕНИН ӨСҮҮСҮ

Наристенин эки жашына чейинки жашоосунда алган мээрим менен камкордук анын андан аркы жашоосуна аябай чоң мааниге ээ.

**НАРИСТЕ
МЕНЕН
СҮЙЛӨШҮП
ТУРУҢУЗ**

**НАРИСТЕНИ
КОЛУҢУЗГА
АЛЫП,
КУЧАКТАҢЫЗ**

**ЫРЛАРДЫ
ЫРДАП,
КИТЕПТЕРДИ
ОКУП
БЕРИҢИЗ**

**НАРИСТЕ
МЕНЕН
ОЮНДАРДЫ
ОЙНОҢУЗ**

**ГИГИЕНАНЫ
САКТАҢЫЗ!**



Балаңызга адамдардын аттарын, ар түрдүү кубулуштардын, буюмдардын аттарын үйрөтүңүз.

Баланын көзүнө тик карап, жылмаюуну унутпаңыз.

Наристени мактап туруңуз жана анын ар бир ийгилигине кубаныңыз.

Наристе менен жакындан баарлашуу, байланыш ага коопсуздукту билдирет.



Балдарды окутуу алардын ойлоосун, кебин, эс тутумун, элестетүүсүн өстүрөт.



Оюндар балдардын билимдерин жана ык-машыгууларын кеңейтет, кызыгуусун арттырып, өзүнө болгон ишенимин жогорулатат.



Оюндардан кийин колуңузду жууп туруңуз!

Оюнчуктарды бат-баттан жууп, китептердин чаңын аарчып туруңуз.

КР ССМинин Эксперттик тарабынан бекитилди - 4.05.2015-ж.